





JANNAT
REGENCY BISHKEK

Биздин ыңгайлуу рестораныбызга кош келиңиздер!
Бул жерде ар бир тамак - бул искусство, ал эми атмосфера жылуулук жана конокторду боордоштук менен тосуп алуу менен толуп турат.
Сиздер үчүн түзүп берген даам жана рахат дүйнөсүнө чөмүлүнүздөр.

Биздин өзгөчө даярдалган тамактар үчүн зарыл убакыт:

Салат жана закускалар - 10дон - 15 мүнөткө чейин.
Экинчи тамактар - 20дан - 35 мүнөткө чейин.
Десерттер - 10дон - 15 мүнөткө чейин.

Тейлөө үчүн алым - 20%

*Добро пожаловать в наш уютный ресторан!
Здесь каждое блюдо – это искусство, а атмосфера наполнена теплом и радушием. Погрузитесь в мир вкуса и наслаждения, который мы создали для Вас.*

Время, необходимое для нашего великолепного вкуса:

Салаты и закуски - 5 - 10мин.
Горячие блюда - 20 - 35мин.
Десерты - 10 - 15мин.

Обслуживание - 20%

САЛАТТАР САЛАТЫ



«ШЕФТЕН» САЛАТ САЛАТ ОТ «ШЕФА»

(тооктун сулл эти, руккола, кургатылган помидор, сабиз, картөшке, бадыран, бәдәнә жумурткасы, «Бал» жана «Марақуя» соустары.)

(куриное филе, руккола, вяленые помидоры, морковь, картошка, огурцы, перепелиное яйцо, соусы «Медовый» и «Марақуя»)

250 г.

500 с.

ГРЕК САЛАТЫ ГРЕЧЕСКИЙ

(фета сыры, черри помидору, болгар калемпирі, бадыраң, салат жалбырагы, зайтун майы.)

(сыр фета, помидоры черри, перец болгарский, огурцы, листья салата, оливковое масло.)

250 г.

450 с.



ТИЛ МЕНЕН КАПРЕЗЕ КАПРЕЗЕ С ЯЗЫКОМ

(дайкон чамғыры, уй тили, жумуртка, картөшке пай, майонез)

(дайкон, говяжий язык, яйцо, картофельный пай, майонез)

280 г.

450 с.



**БУРРАТА, РУККОЛА ЖАНА
ЧЕРРИ ПОМИДОРУ
МЕНЕН САЛАТ**
САЛАТ С БУРРАТОЙ,
РУККОЛОЙ
И ПОМИДОРОМ ЧЕРРИ

(бurrата сыры, руккола, кулпунай жана черри помидору менен салат.)

(сыр буррато, помидоры черри, клубника, руккола, соус «Маракуйя».)

250 г.

1100 с.



**КЫТЫРАК БАКЛАЖАН
ЖАНА СТРАЧАТЕЛЛА
МЕНЕН САЛАТ**
САЛАТ С ХРУСТЬЩИМИ
БАКЛАЖАНАМИ
И СТРАЧАТЕЛЛОЙ

(баклажан, черри помидору, страчателла сыры, таттуу-кычкыл соус.)

(баклажаны, помидоры черри, сыр страчателла, соус кисло-сладкий.)

250 г.

550 с.

САЛАТАР САЛАТЫ

ЧАЛА ТУЗДАЛГАН СЕМГА МЕНЕН САЛАТ САЛАТ С МАЛОСОЛЬНОЙ СЕМГОЙ

(салат жалбырагы, ышталган семга, кургатылган помидор, быштак сыры, «Бал жана горчица татымалы менен» соусу.)

(листья салата, семга копчённая, Вяленые помидоры, творожный сыр, соус «Медово-горчичный».)

250 г.

830 с.



BEEF САЛАТЫ САЛАТ BEEF

(бон-филе, ашкөктөр аралашмасы, жашылчалар, зайтун майы.)

(бон-филе, микс зелени, овощи, оливковое масло.)

280 г.

650 с.



ТОРПОК ЭТИ МЕНЕН ЖЫЛУУ САЛАТ ТЕПЛЫЙ САЛАТ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

(уй эти, брокколи, болгар калемпири, сабиз, черри помидору, бадыраң, «Табаско» соусу.)

(мясо говядины, брокколи, перец болгарский, морковь, помидоры черри, огурцы, соус «Табаско».)

250 г.

500 с.

ЦЕЗАРЬ ТООК ЭТИ МЕНЕН ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ

(айсберг, салат жалбырагы, помидор, тоок эти, пармезан сыры, «Цезарь» соусу.)

(айсберг, листья салата, помидоры, куриное мясо, сыр пармезан, соус «Цезарь».)

250 г.

500 с.

ЧААРАЛА КРЕВЕТКАЛАРЫ, АВОКАДО МЕНЕН РУККОЛА РУККОЛА С ТИГРОВЫМИ КРЕВЕТКАМИ И АВОКАДО

(микс салат, креветкалар, авокадо, черри помидору, «Бал жана горчица татымалы менен» соусу.)

(микс салат, креветки, авокадо, помидоры черри, соус «Медово-горчичный».)

250 г.

850 с.

МУЗДАК ЗАКУСЛАР ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

РОСТБИФ МЕНЕН БРУСКЕТТА БРУСКЕТЫ С РОСТБИФОМ

(багет, ростбиф, креметто сыры, руккола, бальзамик креми.)

(baget, rostbif, сыр креметто, руккола, крем бальзамик.)

280 г.

580 с.



ҚЫЗЫЛ БАЛЫҚ МЕНЕН БРУСКЕТТА

БРУСКЕТЫ С КРАСНОЙ РЫБОЙ

(багет, кызыл балық, микро ашкөк, лайм, чамгыр, «Гуакамоле» соусу.)

(baget, красная рыба, микрозелень, лайм, редис, соус «Гуакамоле».)

280 г.

650 с.



ВЕГАН БРУСКЕТТА

ВЕГАН БРУСКЕТЫ

(багет, черри помидору, жалбыз, руккола, авокадо, креметто сыры, «Песто» соусу.)

(baget, помидоры черри, мята, руккола, авокадо, сыр креметто, соус «Песто».)

280 г.

500 с.



ЫСЫК ЗАКУСКАЛАР

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ



КОЛГО ЖАСАЛГАН КОЛБАСАЛАР ДОМАШНИЕ КОЛБАСКИ

(тоок эти, кой эти, уй эти, картәшкә тилкелери, «Горчица» соусы.)

(куриное мясо, баранина, говядина, картофельные клинья, соус «Горчичный».)

400 г.

1300 с.



КЫТЫРАК РОБУЧОН КРЕВЕТКАСЫ ХРУСТЯЩИЕ КРЕВЕТКИ РОБУЧОН

(креветкалар, «спринг ролл» камыры, «Кимчи» соусу.)

(креветки, тесто «спринг роллы», соус «Кимчи».)

280 г.

1200 с.



ЫСЫК ЗАКУСЛАР

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ТОРПОКТУН ЖУМШАК ЭТИ ТЕЛЯЧЬЯ НЕЖНОСТЬ

(уй тили, жашылча соте,
микро ашкәк.)

(говяжий язык, овощной
соте, микрозелень.)

300 г.

570 с.

ГРИЛДЕ БЫШЫРЫЛГАН КРЕВЕТКА КРЕВЕТКИ НА ГРИЛЕ

(креветкалар, лайм, «Песто» соусу.)

(креветки, лайм, соус «Песто».)

300 г.

1640 с.

КУУРУЛГАН МИДИЯЛАР ЖАРЕННЫЕ МИДИИ

(мидиялар, «Песто» соусу.)

(мидии, соус «Песто».)

280 г.

1200 с.

МАРИНАДДАЛГАН ФОРЕЛЬ БАЛЫГЫ ФОРЕЛЬ В МАРИНАДЕ

(форель, лимон, «Кимчи» соусу.)

(форель, лимон, соус «Кимчи».)

650 г.

2200 с.

КУУРУЛГАН ЧЕЧИЛ ЧЕЧИЛ ЖАРЕННЫЙ

(чечил.)

(чечил.)

100 г.

200 с.



СЫР КЫТЫРАГЫ СЫРНЫЙ ХВОРОСТ

200 г.

300 с.

ПИЦЦА БУРГЕР



ПИЦЦА ПЕСТО СОУСУ МЕНЕН

ПИЦЦА С СОУСОМ ПЕСТО

(камыр, канаттуунун эти, шпинат, кургатылган помидор, моцарелла сыры, «Песто» соусу.)

(тесто, мясо птицы, шпинат, вяленые помидоры, сыр моцарелла, соус «Песто».)

30 см.

650 с.

ПИЦЦА ФРИКАСЕ

(камыр, канаттуу эти, шампиньон козу карындары, сыр соусу, моцарелла сыры.)

(тесто, мясо птицы, грибы шампиньоны, сырный соус, сыр моцарелла.)

30 см.

750 с.

ПЕППЕРОНИ

(камыр, колбаса, моцарелла сыры.)

(тесто, колбаса, сыр моцарелла.)

30 см.

750 с.

ПИЦЦА ЧИЛИ

(камыр, уй эти, жаны чили, моцарелла сыры.)

(тесто, мясо говядины, свежие чили, сыр моцарелла.)

30 см.

750 с.

АЛМУРУТ ЖАНА ГОРГОНЗОЛА МЕНЕН

ГРУША С ГОРГОНЗОЛОЙ

(камыр, дорблю сыры, моцарелла сыры, алмурут.)

(тесто, сыр дорблю, сыр моцарелла, груша.)

30 см.

700 с.

ПИЦЦА 4 СЫР 4 СЫРА

(камыр, дорблю сыры, моцарелла сыры, мрамор сыры, сулугуни сыры.)

(тесто, сыр дорблю, сыр моцарелла, сыр мрамор, сыр сулугуни.)

30 см.

750 с.

ПИЦЦА ЦЕЗАРЬ ТООК ЭТИ МЕНЕН

ПИЦЦА ЦЕЗАРЬ
С КУРИЦЕЙ

(камыр, канаттуунун эти, салат жалбырагы, айсберг, помидор, «Цезарь» соусу, пармезан сыры.)

(тесто, мясо птицы, листья салата, айсберг, помидор, соус «Цезарь», сыр пармезан.)

30 см.

650 с.

**ТАЙ ВРАПЫ ТООК ЭТИ
МЕНЕН САЛАТ ЖАЛБЫРАГЫНДА**
ТАЙСКИЙ ВРАП С КУРИЦЕЙ
В САЛАТНЫХ ЛИСТЬЯХ

(тоок наггетстери, болгар калемпири,
ашкөк, салат жалбырагы, «Шефтен» соус.)

(куриные наггетсы, перец болгарский,
зелень, листья салата, соус «от Шефа».)

280 г.

400 с.

**КЛАБ СЭНДВИЧ
БАГЕТ МЕНЕН**
КЛАБ СЭНДВИЧ С БАГЕТОМ

(тост, канаттуу эти, салат жалбырагы, омлет,
жашылчалар, фри, кетчуп.)

(тост, мясо птицы, листья салата, омлет,
овощи, фри, кетчуп.)

280 г.

350 с.

ВРАП УЙ ЭТИНЕН
ВРАП ИЗ ГОВЯДИНЫ

(бон-филе, лаваш, баш пияз,
чили калемпир, моцарелла
сыры, «Шефтен» соус.)

(бон-филе, лаваш, лук репчатый, перец
чили, сыр моцарелла, соус «от Шефа».)

280 г.

450 с.

**АНАНАС МЕНЕН АЧУУ
БУРГЕР**
ОСТРЫЙ БУРГЕР
С АНАНАСОМ

(уй токочу, уй этинен котлета,
жашылчалар, фри, кетчуп, чеддер
сыры, ананас, «Фирмалык» соусу.)

(домашняя булочка, котлета из
говядины, овощи, фри, кетчуп, сыр
чеддер, ананас, соус «Фирменный».)

300 г.

600 с.



ПИЦЦА & БУРГЕР

СТЕЙК БУРГЕР

(токоч, рибай стейк, жашылчалар, чеддер сыры, картөшкө фриси, «Фирмалық» соусу.)

(булочка, рибай стейк, овощи, сыр чеддер, картофельный фри, соус «Фирменный».)

300 г.

780 с.



ЧИЛИ БУРГЕР НАГГЕТСТЕР МЕНЕН

ЧИЛИ БУРГЕР С НАГГЕТЦАМИ

(үй чили токочу, тоок наггетстери, жашылчалар, жумуртка, фри, кетчуп.)

(домашние чили булочки, куриные наггетсы, овощи, яйцо, фри, кетчуп.)

300 г.

550 с.

ПАНИНИ ЭТ МЕНЕН ПАНИНИ С МЯСОМ

(үй токочу, бон-филе, батинчалар, сулугуни сыры, шпинат, «Шефтен» соус.)

(домашние булочки, бон-филе, помидоры, сыр сулугуни, шпинат, соус «от Шефа».)

280 г.

500 с.

ПАНИНИ ТООК ЭТИ МЕНЕН ПАНИНИ С КУРИЦЕЙ

(үй токочу, грилде бышырылган тооктун төш эти, жашылчалар, зйтун, сулугуни сыры, «Шефтен» соус.)

(домашние булочки, куриная грудка на гриле, овощи, маслины, сыр сулугуни, соус «от Шефа».)

280 г.

450 с.

БОУЛДОР Ә ПАСТА БОУЛЫ Ә ПАСТА

БОУЛ ВЕГАН

(жүгөрү, булгур, бадыран, черри помидору, чамыр, авокадо, руккола, «Бал» соусу.)

(кукуруза, булгур, огурцы, помидоры, черри, редиска, авокадо, руккола, соус «Медовый».)

300 г.

650 с.

БОУЛ ТООК МЕНЕН

БОУЛ С КУРИЦЕЙ

(канаттуунун эти, сабиз, бадыран, айсберг, саадактуу төө буурчак, руккола, киноа, «Песто» соусу.)

(мясо птицы, морковь, огурцы, айсберг, фасоль стручковая, руккола, киноа, соус «Песто».)

300 г.

680 с.

«ПЕСТО» СОУСУ МЕНЕН ИТАЛИЯЛЫК ПАСТА

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПАСТА С СОУСОМ «ПЕСТО»

(пенне, пармезан сыры, «Песто» соусу.)

(пенне, сыр пармезан, соус «Песто».)

300 г.

550 с.

ФЕТУЧИНИ ТООК ЭТИ МЕНЕН

ФЕТУЧИНИ С КУРИЦЕЙ

(фетучини, канаттуунун эти, шампиньон козу карындары, баш пияз, пармезан сыры, соус «Кам каймак».)

(фетучини, мясо птицы, грибы шампиньоны, лук репчатый, сыр пармезан, соус «Сливочное».)

300 г.

760 с.

ФЕТУЧИНИ ДЕҢİZ АЗЫҚТАРЫ МЕНЕН

ФЕТУЧИНИ С МОРЕПРОДУКТАМИ

(фетучини, мидиялар, кальмар, креветка, пармезан сыры, соус «Кам каймак».)

(фетучини, мидии, кальмары, креветка, сыр пармезан соус «Сливочное».)

300 г.

1250 с.

«БОЛОНЬЕЗЕ» ПАСТАСЫ ПАСТА «БОЛОНЬЕЗЕ»

(спагетти, томат соусу, уй эти, пармезан сыры.)

(спагетти, соус томатный, мясо говядины, сыр пармезан.)

300 г.

650 с.

Роллдор роллы



ФИЛАДЕЛЬФИЯ

(семга, куруч, креметто сыры, васаби, имбирь, «Кикоман» соусу.)

(семга, рис, сыр креметто, Васаби, имбирь, соус «Кикоман».)

300 г.

700 с.



КАЛИФОРНИЯ

(куруч, нори, краб таякчалары, бадыран, тобико икрасы, креметто сыры, васаби, имбирь, «Кикоман» соусу.)

(рис, нори, крабовые палочки, огурцы, икра тобико, сыр креметто, Васаби, имбирь, соус «Кикоман».)

280 г.

500 с.

РОЛДОР РОЛЛЫ

КАЛИФОРНИЯ БЫШЫРЫЛГАН

КАЛИФОРНИЯ ЗАПЕЧЕННАЯ

(куруч, нори, краб таякчалары, бадыран, тобико икрасы, креметто сыры, майонез, васаби, имбирь, «Кикоман» соусу.)

(рис, нори, крабовые палочки, огурцы, икра тобико, сыр креметто, майонез, Васаби, имбирь, соус «Кикоман».)

280 г.

600 с.

РОЛЛЫ ШАНХАЙ

(куруч, нори, быштак сыры, авокадо, бадыран, тобико икрасы, ышталган семга, ышталган куртпалық, күнжүт, васаби, имбирь, «Кикоман» соусу.)

(рис, нори, сыр творожный, авокадо, огурец, икра тобико, семга копченая, угорь копченый, күнжүт, Васаби, имбирь, соус «Кикоман».)

280 г.

630 с.

БЛЭК ТЕМПУРА

(куруч, нори, болгар калемпири, краб таякчалары, салат аралашмасы, васаби, имбирь, «Кикоман» соусу.)

(рис, нори, перец болгарский, крабовые палочки, микс салата, Васаби, имбирь, соус «Кикоман».)

280 г.

600 с.

АЧУУ КРЕВЕТКА

ОСТРАЯ КРЕВЕТКА

(куруч, нори, авокадо, креветкалар, жаңы чили калемпири, васаби, имбирь, «Кикоман»)

(рис, нори, авокадо, креветки, свежий чили-перец, Васаби, имбирь, соус «Кикоман»)

280 г.

600 с.



ШОРПОЛОР СУПЫ

КЕСМЕ МЕНЕН ШОРПО СУП ЛАПША

(Канаттуунун эти, кесме, ашкөк.)

(мясо птицы, лапша, зелень.)

300 г.

250 с.

КОЙ ЭТИНЕН ШОРПО ШОРПО ИЗ БАРАНИНЫ

(кой эти, жашылчалар, ашкөк.)

(мясо баранины, овощи, зелень.)

300 г.

400 с.

УЙ ЭТИНЕН ШОРПО ШОРПО ИЗ ГОВЯДИНЫ

(уй кабыргасы, жашылчалар, ашкөк.)

(говяжьи ребрышки, овощи, зелень.)

300 г.

450 с.

ОТКО БЫШКАН СОЛЯНКА СОЛЯНКА НА КОСТРЕ

(уй эти, сурсүгөн сан эт, туздалган бадыран, колбаса, баш пияз, кара зайтун, жашыл зайтун, лимон, кычкыл каймак.)

(мясо говядины, окорочка копчёная, огурцы солёные, колбаса, лук репчатый, оливки, маслины, лимон, сметана.)

300 г.

350 с.

ТОМ ЯМ

(креветкалар, том-ям пастасы, мидиялар, күрүч, лайм, кальмар.)

(креветки, том-ям пасто, мидии, рис, лайм, кальмар.)

300 г.

880 с.

РАМЕН

(кесме, жумуртка, уй эти, нори, сыр.)

(лапша, яйцо, мясо говядины, нори, сыр.)

300 г.

780 с.

ЧЕЧЕВИЦАДАН КРЕМ-ШОРПО КРЕМ-СУП ЧЕЧЕВИЧНЫЙ

(чечевица, жашылчалар, грissини, лимон)

(чечевица, овощи, грissини, лимон.)

300 г.

300 с.

КОЗУ КАРЫНДАН КРЕМ-ШОРПО ГРИБНОЙ КРЕМ-СУП

(шампиньондор, вешенка, каймак, кургатылган нан.)

(шампиньоны, вешенки, сливки, гренки.)

300 г.

300 с.

ӘКИҢЧИ ТАМАҚТАР

ВТОРЫЕ БЛЮДА

ГРИЛДЕ БЫШКАН СЕМГА СЕМГА НА ГРИЛЕ

(жаны семга, болгар калемпир, лимон, соус «Кам каймак».)

(семга свежая, болгарский перец, лимон, соус «Сливочное».)

300 г.

1200 с.

ГРИЛДЕ БЫШКАН ТООК СТЕЙКИ КУРИНЫЙ СТЕЙК НА ГРИЛЕ

(тооктун төш эти, бадыран, черри батинчасы, руккола, соус «Кам каймак-калемпир».)

(куриная грудка, огурцы, помидор черри, руккола, соус «Сливочно-перечный».)

300 г.

450 с.

КАПРЕЗЕ

(тооктун төш эти, батинчалар, моцарелла сыры, «Песто» соусу.)

(куриная грудка, помидоры, сыр моцарелла, соус «Песто».)

300 г.

500 с.

КОЗУ КАРЫН ЖАНА КҮРҮЧ МЕНЕН ЭТ МЯСО С ГРИБАМИ И РИСОМ

(бон-филе, шампиньондор, кам каймак соусу, күрүч.)

(бон-филе, шампиньоны, сливочный соус, рис.)

300 г.

850 с.

ЖАШЫЛЧАЛАР МЕНЕН ЭТ МЯСО С ОВОЩАМИ

(уй эти, баш пияз, кабакча, бадыран, батинча, ашкөк, соус «Устрица»)

(мясо говядины, лук репчатый, кабачки, огурцы, соус «Устричный».)

300 г.

500 с.

ФОРЕЛЬ БАЛЫГЫНАН СТЕЙК КҮРҮЧ МЕНЕН СТЕЙК ИЗ ФОРЕЛИ С РИСОМ

(форель, күрүч, шпинат, лимон, соус «Кам каймак».)

(форель, рис, шпинат, лимон, соус «Сливочное».)

300 г.

1000 с.

КАМ КАЙМАК-КАЛЕМПИР СОУСУНДА УЙ ЭТИНЕН МЕДАЛЬОНДОР МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ СЛИВОЧНО-ПЕРЕЧНЫМ СОУСОМ

(бон-филе, картөшкө, болгар калемпир, соус «Кам каймак-калемпир».)

(бон-филе, картофель, болгарский перец, соус «Сливочно-перечный».)

300 г.

880 с.



СТЕЙКТЕР СТЕЙКИ

Т-ВОН СТЕЙК ЖҮГӨРҮНҮН СОТОСУ МЕНЕН

Т-ВОН СТЕЙК КУКУРУЗНЫМИ ПОЧАТКАМИ

(T-Von стейк, жүгөрүнүн сотосу, соус «Демиглас».)

(T-Von стейк, кукурузные початки, соус «Демиглас».)

350 г.

1600 с.

ГРИЛДЕ COWBOY СТЕЙКИ СТЕЙК COWBOY НА ГРИЛЕ

(T-Von стейк, жүгөрүнүн сотосу, соус «Демиглас».)

(стейк Cowboy, картофель на гриле, соус «Сливочно-перечный».)

350 г.

1600 с.

ГРИЛДЕ БЫШКАН РИБАЙ СТЕЙКИ РИБАЙ СТЕЙК НА ГРИЛЕ

(рибай стейк, грилде бышкан ананас, соус «Демиглас».)

(рибай стейк, ананас на гриле, соус «Демиглас».)

350 г.

1400 с.

КОЙ ЭТИНЕН КИЧИНЕ ТИБОН МИНИ ТИБОНЧИК ИЗ БАРАНИНЫ

(кой этинен мини тибон, руколла, салат жалбырагы, черри батинчалары, бадыран, соус «Демиглас».)

(мини тибончик из баранины, руколла, листья салата, помидоры черри, огурцы, соус «Демиглас».)

300 г.

1400 с.

ГРИЛДЕ БЫШКАН НЬЮ-ЙОРК СТЕЙКИ

НЬЮ-ЙОРК СТЕЙК НА ГРИЛЕ

(нью-йорк стейк, саадактуу төө буурчак, болгар калемпир, черри батинчалары, соус «Демиглас».)

(нью-йорк стейк, фасоль стручковая, перец болгарский, помидоры черри, соус «Демиглас».)

380 г.

1420 с.



ГАРНИРЛЕР ГАРНИРЫ

ЖАШЫЛЧАЛАР МЕНЕН КҮРҮЧ РИС С ОВОЩАМИ

150 г.
200 с.

ГРИЛДЕ БЫШКАН ЖАШЫЛЧАЛАР ОВОЩИ НА ГРИЛЕ

150 г.
200 с.

ЖАЙ ОТТО ШИРЕСИНДЕ БЫШКАН ЖАШЫЛЧАЛАР ОВОЩИ ПРИПУЩЕННЫЕ

150 г.
250 с.

ҮЙДҮКҮНДӘЙ КАРТӨШКӨ КАРТОШКА ПО-ДОМАШНЕМУ

150 г.
200 с.

КАРТӨШКӨ ФРИ КАРТОФЕЛЬ ФРИ

150 г.
200 с.

СЕТТЕР СЕТЫ

СЫРА СЕТИ ПИВНОЙ СЕТ

(мисте, буурчак, пияз шакектери,
сыр таякчалары, чечил,
кургатылган нан, соус «Тартар».)

(фисташки, бобы, луковые кольца,
сырные палочки, чечил, гренки,
соус «Тартар».)

650 г.
1300 с.

ДЕҢİZ АЗЫҚТАРЫ СЫРА СЕТИ ПИВНОЙ СЕТ МОРЕПРОДУКТОВ

(креветкалаар, кальмар, кургатылган
нан, пияз шакектери, ышталған
форель, фри, соус «Арой».)

(креветки, кальмарь, гренки,
луковые кольца, форель копченая,
фри, соус «Арой».)

900 г.
3400 с.

ЧИКЕН

(тоок табака, тоок наггетстери,
канаттар, сыр таякчалары,
картөшкө фри, сыр кытырагы, соус
«Тартар» жана «Сыр».)

(цыпленок табака, куриные
наггетсы, крылышки, сырные
палочки, картофель фри, сырный
хворост, соус «Тартар» и «Сырный».)

1,350 г.
3250 с.

ЭТ СЕТИ №1 МЯСНОЙ СЕТ №1

(кой этинен чемичке, нью-йорк
стейк, тоок табака, канаттар,
медальондор, грилде бышкан
жашылчалар, соус «Азия».)

(семечки из баранины, нью-йорк
стейк, цыпленок табака,
крылышки, медальоны, овощи на
гриле, соус «Азия».)

1,350 г.
3650 с.

ЭТ СЕТИ №2 МЯСНОЙ СЕТ №2

(мергез, тоок табака, нью-йорк
стейки, кой этинен чемичке,
корнишондор, картөшкө тилкелери,
«Шефтен» соус.)

(мергез, цыпленок табака, нью-йорк
стейк, семечки из баранины,
корнишоны, картофельные клинья,
соус «от Шефа».)

1,500 г.
3850 с.

КОЛБАСАЛАРДАН СЕТ СЕТ ИЗ КОЛБАСОК

(мергез, албан, веналық, альпы,
түздалған керем, соус «Азия».)

(мергез, албанский, Венский,
альпийский, квашеная капуста,
соус «Азия».)

1,000 г.
2700 с.



ДЕСЕРТТЕР ДЕСЕРТЫ

СНИКЕРС

(шоколад бисквити, карамель жер жаңгак менен, быштак крем, микро-гүлдөр.)

(шоколадный бисквит, карамель с арахисом, творожный крем, микро-цветочки.)

250 г.

310 с.



МЕДОВИК ЛАЙМ МЕНЕН

МЕДОВИК С ЛАЙМОМ

(лайм менен бал корждору, каймак крем, быктырып бышырган сүттөн балмұздак.)

(медовые коржи с лаймом, сметанный крем, мороженое из топленого молока.)

200 г.

250 с.





ГРАФТЫН УРАНДЫЛАРЫ

ГРАФСКИЕ РАЗВАЛИНЫ

(меренга, кайнатылган крем,
бадам, «Шоколад» соусу,
«Ром-кара өрүк» балмұздагы.)

(меренга, заварной крем,
миндаль, соус «Шоколадный»,
мороженое «Ром-чернослив».)

230 г.

340 с.



МИЛЬФЕЙ ШОКОЛАД МЕНЕН МИЛЬФЕЙ С ШОКОЛАДОМ

(шоколад ганашы, жалбыз
балмұздагы, какао.)

(шоколадный ганаш,
мятное мороженое, какао.)

200 г.

420 с.

ДЕСЕРТЫ



ЧИЗКЕЙК МАНГО-МАРАКУЙЯ

(быштак сыры, манго, соус «Манго-маракуйя»)

(творожный сыр, манго, соус «Манго-маракуйя».)

230 г.

370 с.



ТИРАМИСУ

(мох, кофе ганашы, кофе икрасы, балмудак «Бейлиз».)

(мох, кофейный ганаш, кофейная икра, мороженое «Бейлиз».)

200 г.

370 с.

ДЕСЕРТТЕР ДЕСЕРТЫ

БАЛМУЗДАК АССОРТИ МОРОЖЕНОЕ АССОРТИ

120 г.

180 с.



SUNSET

(кайнатма крем, цукаты,
«Апероль шпритц» сорбети,
жалбыз балмұздагы,
алмурут балмұздагы,
микро-гүлдөр.)

(заварной крем, цукаты,
сорбет «Апероль шпритц»,
мятное мороженое,
грушевое мороженое,
микро-цветочки.)

200 г.

320 с.

БАЛДАР АШТИЗМЕСИ ДЕТСКОЕ МЕНЮ

ЧУЧПАРА
ПЕЛЬМЕШКИ

250 г.
250 с.

ТООК
НАГГЕТСТЕРИ

КУРИНЫЕ
НАГГЕТСЫ
250 г.
400 с.

KFC
КАНАТТАРЫ
КРЫЛЫШКИ
KFC

280 г.
420 с.

СЫР
НАГГЕТСТЕР
СЫРНЫЕ
НАГГЕТСЫ

200 г.
530 с.

НАН СЕБЕТ
ХЛЕБНАЯ
КОРЗИНА

150 с.

